



БАЙЛАНЫШТА

25-ЧЫГАРЫЛЫШ, 2018-Ж. АПРЕЛЬ

КГК ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАМААТТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ БОЮНЧА 2018-Ж КАРАТА ПЛАНДАРЫ

2018 жылы «Кумтөр Голд Компани» ЖАКу (КГК), Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун чечиминин негизинде ишкананын активдерин үчүнчү жакка которууга тыйуу салынганына байланыштуу токтоп калган регионду өнүктүрүүгө багытталган программаларды колдоону улантат. Мындан тышкары, Ысык-Көлдүн тескей тарабынын социалдык жана экономикалык дараметин өнүктүрүүгө багытталган жаңы долбоорлорду каржылоо программасын ачкан жана ошондой эле Кайрымдуулук жана демөөрчүлүк комитетинин отурумдарын кайрадан баштаган.

Бул чыгарылышта:

- Компаниянын 2018 жыл үчүн болгон пландары
- Демөөрчүлүк жана кайрымдуулук жардам
- Демөөрчүлүк жардам жөнүндө кайрылууларды карап чыгуу тартиби
- «Кумтөр элчилери»



Программаларды ишке ашыруунун жүрүшүндө Компания Ысык-Көл облусун туруктуу өнүктүрүү боюнча Стратегияны катуу карманат. Бул Стратегия өз ичине төрт негизги багытты камтыйт:



Жаштар жана билим берүү долбоорлору



Чакан жана жеке бизнести өнүктүрүү жана диверсификация жагынан көмөк көрсөтүү



Айлана-чөйрө



Айыл-чарба секторуна жардам көрсөтүү



0312 90 07 07



www.kumtor.kg



info@kumtor.com

2018 ЖЫЛГА ПЛАНДАЛГАН СОЦИАЛДЫК ИНВЕСТИЦИЯЛАР

2015 жылы башталып, КГКнын активдерин которууга тыйуу салган соттун чечиминин негизинде 2017 жылдын октябрь айына чейин токтоп калган көптөгөн долбоорлор 2018 жылы кайрадан ишке ашырылып баштаган. Өнүктүрүү долбоорлору, областты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү багытында иштеп келе жаткан өнөктөш уюмдар аркылуу жүзөгө ашырылат. Биз, 2015 жылы эле биргелешип курулган пландар менен коюлган максаттар 2018 жылы ийгиликтүү ишке ашырыларына толук ишенебиз.

«КАРАГАТ+» ДОЛБООРУ

Ысык-Көл областынын айыл жергесинде жашаган тургундардын экономикалык абалын жакшыртуу максатында иштеген бул долбоор 2018 жылы өз ишин улантмакчы. Долбоордун алкагында, Ысык-Көл областында жаңы күнөсканалар курулуп, жергиликтүү дыйкандар үчүн атайын тренингдер өткөрүлөт жана ошондой эле жыл сайын өткөрүлүп туруучу мөмө жана жер жемиш фестивалы өткөрүлөт. Бул фестивалдын алкагында, август айында долбоордун беш жылдык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары чыгарылат.

МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИКТЕР

Туруктуу өнүгүү жолуна кирген микрокредиттик агенттиктер дагы өз ишин, өтө төмөн пайыздагы кредиттерди берүү аркылуу чакан ишкерлердин финансылык муктаждыктарын каржылоону улантышат. Жети-Өгүз МКАсы болсо бир канча жылдан бери өзүнүн бардык операцияларды чыгымдарын өзүнүн күчү менен жаап, КГКдан кошумча каражат талап кылбай келет.

«ЖАШТАРДЫН ИШКЕРДИГИ» ДОЛБООРУ

Бул долбоор региондун жаштарына жоопкерчиликти өздөрүнө алууга жана Ысык-Көл областынын экономикалык жактан өркүндөшүнө активдүү жардам берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүнү улантмакчы. Жаштар атайын уюштурулган окуу жана практикалык сессиялардан өтүп, бир аз болсо да киреше алып келе турган ишмердүүлүк аракеттерин баштай алышат.

БИР АЙЫЛ – БИР ПРОДУКТ

Бул долбоордун алкагында жергиликтүү чийки заттардан өндүрүм чыгаруу боюнча кошумча цехтердин ачылышы пландалып жатат.

БИО.KG ДОЛБООРУ

Бул долбоор алкагында элдин көңүлүнө жагып калган өрүк фестивалы өткөрүлүп, айыл чарба секторунда пайда болгон жаңы технологиялар тууралуу маалымат берген бир нече

тренинг уюштурулат. Мындан тышкары, бул долбоор жаштардын ишкердигин колдоо максатында өзүнүң алкагында чакан гранттык программаны дагы камтымакчы.

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛАСТЫНДА БИЛИМ БЕРҮҮНҮ КҮЧӨТҮҮ

Убагында олуттуу жыйынтык көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү болбогон бул долбоордун алкагында 2018 жылы окуучуларды Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын кабыл алуу сынактарына сапаттуу даярдык сунуу үчүн мугалимдерге кайрадан окутуулар жүргүзүлмөкчү.

ЖЕРГИЛИКТҮҮ БИЗНЕС ДЕМИЛГЕЛЕРИ

КГК чакан жана орто бизнесте өнүктүрүүгө жана диверсификациялоого багытталган демилгелерди каржылап келет. Жергиликтүү бизнес демилгелери программасы жергиликтүү ишкерлерге, алардын дараметин жогорулатууга көмөк көрсөтүп турат. Ушунун аркасы менен жаңы жумуш орундарынын жана буга чейин жок болгон же сапаты жана саны боюнча жетишсиз болгон кызматтардын пайда болушуна түрткү бермекчи.

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАМААТТАР ТАРАБЫНАН ДЕМИЛГЕЛЕНГЕН ДОЛБООРЛОР

Жергиликтүү жамааттардын керектөөлөрүн канааттандырууга жумшалчу каражаттар жыл сайын компаниянын бюджетинде орун алат. Мындай керектөөлөрдү каржылоо чечимдери Кызматташуу боюнча регионалдык комитеттердин отурумдарында бардык айыл өкмөттөрүнүн катышуусунда алынат. КГКнын демилгеси менен бардыгы үч комитет түзүлгөн, алар Жети-Өгүз, Тоң райондорунда жана Балыкчы шаарында. Жети-Өгүз жана Тоң райондорунун комитеттерине айыл өкмөт башчылары, айылдык кеңештердин төрагалары, жаштар уюмдарынын жана жамааттардын өкүлдөрү жана администрация жетекчилери кирет. Балыкчы шаарынын комитетине жергиликтүү кеңештердин, жаштар уюмдарынын, коомчулуктун өкүлдөрү жана шаардын

мэри кирет. Бөлүнгөн каражаттарды үзүрлүү пайдалануу максатында жана КГКнын бюджетинин чектелүү экенин эсепке алып, айыл өкмөттөрүнүн жана кеңештердин өкүлдөрү келип түшкөн сунуштардын приоритеттүүлүгүн баалап, эң мыкты варианттарды тандашат жана КГК каржылоо үчүн кароого сунушат. Мындай долбоорлорго төмөндөгүлөр кирет:

- Жети-Өгүз жана Тоң райондорунун суу инфратүзүмүн реабилитациялоо жергиликтүү дыйкандар тарабынан эң көп талап кылынган долбоорлордун бири. КГК жыл сайын сугат каналдарын жана суткалык жөнгө салуу бассейндерин тазалоого оор техника бөлүп берет.
- Таза сууга жетүү айыл жергеси үчүн дагы бир өтө актуалдуу маселе болуп саналат. Жыл сайын КГК ушундай долбоорлордон жок дегенде бирди колдоого аракет кылып келет.
- Жаштардын билим-берүү жана спорттук демилгелерин өнүктүрүү максатында ири коомдук объектилерин курууну каржылоо. Мисалы, 2013 жылдан бери КГК жети футбол талаасын куруу иштерин толугу менен же болбосо кандайдыр бир бөлүгүн каржылаган.

ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАНА КАЙРЫМДУУЛУК ЖАРДАМ

Туруктуу өнүктүрүү программаларынан тышкары, биз негизинен шаймандар же болбосо кызматтар түрүндө бир жолу берилчү дотациялар бөлүп бердик. Бизге өлкөбүздүн ар тарабынан жардам берүү тууралуу көптөгөн кайрылуулар келип түшөт. Демөөрчүлүк колдоо жөнүндө кайрылуулар жана сунуштар компаниянын президенти башында турган жана жогорку жетекчиликтен түзүлгөн Демөөрчүлүк жана кайрымдуулук комитети тарабынан ай сайын каралып чыгат. Кабыл алынган кайрылуулардын бардыгы компаниянын ички саясаттары жана тартиптердин негизинде түзүлгөн тандоо критерийлерине дал келип келбегени текшерилет. КГК, көрсөтүлгөн демөөрчүлүк колдоонун максаттуу багытта колдонулуп жаткандыгын текшерүү үчүн, колдоого алынган кайрылууларды үзгүлтүксүз түрдө көзөмөлдөп турат.



0312 90 07 07



www.kumtor.kg



info@kumtor.com

ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАРДАМ ЖӨНҮНДӨ КАЙРЫЛУУЛАРДЫ КАРОО ТАРТИБИ

Социалдык жактан жоопкерчиликтүү компания катары КГК муктаж болгон жамааттарды колдоо максатында жыл сайын каражат бөлүп турат. КГК, жакырчылыкты жеңүү, жергиликтүү тургундардын жашоо шарттарын жогорулатуу жана өлкөдөгү социалдык жана мамлекеттик абалды жакшыртуу максатында иштелип чыккан кайрымдуулук иш-чаралар жана демөөрчүлүк жөнүндө ички саясатын бекем карманат. КГК тарабынан берилген кайрымдуулук жардам жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүгө жана калктын алсыз топторун колдоого багытталган.

1. КАЙРЫЛУУНУ КАТОО

КГКнын атына жиберилген демөөрчүлүк жана кайрымдуулук жардам жөнүндө кайрылуулар өз убагында жана натыйжалуу түрдө каралып чыгышы үчүн кайрылуулар белгиленген стандарттарга ылайык келиши абзел.



2. КАЙРЫЛУУНУ КАБЫЛ АЛУУ

Уюмдун же болбосо жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органынын расмий бланкында түзүлгөн жетекчинин колу жана мөөрү басылган сурам каттар төмөндө көрсөтүлгөн даректерде кабыл алынат.



3. КАТТО ЖАНА КАБАРЛАНДЫРУУ

Компаниянын жалпы сүроолор боюнча бөлүмү кайрылууну каттоодон өткөрүп, ага ички каттоо номерин берет. Кайрылуучу калтырган кайрылуусунун статусун сурап билүү үчүн жалпы бөлүмгө кайрылса болот.



4. ТЕКШЕРҮҮ

Туруктуу өнүктүрүү бөлүмүнүн адистери келип түшкөн кайрылууларды карап чыгып, аларды Демөөрчүлүк жана кайрымдуулук жардам комитеттин протоколуна киргизүү мүмкүнчүлүгүн баалашат. Ишкананын ички саясаттарына туура келбеген жана анын принциптерине карама-каршы болгон кайрылуулар эленип чыгып Комитеттин кароосуна сунулбайт. Мындай кайрылуучуларга баш тартуу каты жөнөтүлөт.



5. ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАНА КАЙРЫМДУУЛУК КОМИТЕТИНИН ОТУРУМДАРЫ

Кайрылуучуларга каражат бөлүп берүү тууралуу чечимдерди кабыл алуу үчүн компаниянын президенти башында турган жана жогорку жетекчиликтен түзүлгөн Демөөрчүлүк жана кайрымдуулук комитети ай сайын отурум өткөрүп турат.



6. ЖООП

Комитеттин чечимдеринин негизинде бардык кайрылуучуларга кабар каттар жиберилет.



ТЕРС ЖООП

Комитеттин чечими терс жагынан чыккан болсо кайрылуучуга кабар кат жиберилип, анда мүмкүн болгон башка каржылоо булактары сунушталат.



ОҢ ЖООП

Кандайдыр бир кайрылуу боюнча чечим оң жагынан чыккан болсо анда кабар каттан көп өтпөй процедуралык маселелерди чечишүү үчүн кайрылуучу менен байланышка чыгабыз.



ИШ ЖҮЗҮНӨ АШЫРУУ

Адатынча, демөөрчүлүк жардам алуучуларга КГК тарабынан сатылып алынган өндүрүм, кызмат же болбосо шаймандар түрүндө берилет.



МОНИТОРИНГ

КГК каалаган убакытта демөөрчүлүк жардам катары бөлүнүп берилген каражаттын максаттуу багытта колдонулуп жаткандыгын текшерүүгө укуктуу. Кандайдыр бир талап бузуулар катталган учурларда КГК өзүнүн ички саясатына ылайык чара көрүүгө укуктуу.

КАЙРЫЛУУЛАР ТӨМӨНДӨГҮ МААЛЫМАТТАРДЫ КАМТЫШЫ АБЗЕЛ:

- Уюмдун аты, дареги жана байланыш телефон номерлери;
- Уюмдун катто номери;
- Уюмдун максаттары жана милдеттери;
- Каражат талап кылынган иш-чаранын максаттары;
- Күтүлүп жаткан натыйжалар жана компаниянын болжолдуу кирешеси;
- Талап кылынган каражаттын түрү жана суммасы;
- Сунулган жардам кандай колдонулаарын сүрөттөп жазуу.

Кайрымдуулук жана демөөрчүлүк жардам мүлк катары, жасалган ар кандай иштердин, кызматтардын акысы катары берилет. Абдан сейрек учурларда талап кылынган жардам акчалай түрдө берилет.

Ысык-Көл областынан келип түшкөн кайрылуулар биринчи кезекте каралып чыгат.

КАЙРЫЛУУНУ КАБЫЛ АЛУУ:

- Компаниянын регионалдык маалымат борборлорунда: (Кызыл-Суу айылы, Мамлекеттик райондук администрациясы; Бөкөнбаев айылы, Мамлекеттик райондук администрациясы; Балыкчы шаары, Фрунзе көч. 374а);
- Компаниянын кеңселеринде (Бишкек ш., Ибраимов көч. 24, 10 кабат; Каракол ш., Карасаев көч. 1Г; Балыкчы ш., Нарын шоссе 9)
- Почта дареги: Бишкек ш., Ибраимов көч. 24, 10 кабат, «Кумтор Голд Компани» ЖАКУ, 720031
- Факс аркылуу: 0 (312) 591 526
- Электрондук дарек: info@kumtor.com

КГК ТӨМӨНДӨГҮ МАКСАТТАР ҮЧҮН ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАНА КАЙРЫМДУУЛУК ЖАРДАМ КӨРСӨТПӨЙТ:

- Жеке кишилерге же ишканаларга (жергиликтүү жамааттардын уюмдарынан жана топторунан тышкары);
- Транспорттук жана медициналык чыгашаларды жабууга;
- Жеке бизнести каржылоого;
- Диний жана саясий максаттарга;
- Жардам сурап жаткан уюмдардын корпоративдик жарнамаларына;
- Кандайдыр бир уюмдарда мүчөлүк акыларын төлөөгө.



0312 90 07 07



www.kumtor.kg



info@kumtor.com

«КУМТӨР ЭЛЧИЛЕРИ» ПРОГРАММАСЫ



2017 жылы жергиликтүү жамааттардын кээбир ой-тилектерин жүзөгө ашыруу ишин финансылык жактан колдой албасак дагы, биздин «Кумтөр Элчилери» аттуу корпоративдик ыктыярчылар программасы, жардамга муктаж болгон жамааттарга колдоо көрсөтүү максатында, бардык бөлүмдөрүнүн өкүлдөрүнүн башын бириктирди.

Подряддык уюмдардын жумушчуларын кошо алганда, КГКда жалпысынан 3 600гө жакын киши иштейт.

Бул, кызыкдар тараптарга КГКнын ишмердүүлүгү жөнүндө так жана туура маалымат бере алчу эң ири топтордун бири болуп эсептелет.

2017 жылы, КГКнын жана подряддык уюмдардын бардык бөлүмдөрүнүн жумушчулары жана кызматкерлери бул программаны колдоо максатында 4 500 саат ыктыярдуу иштерге жумшашты. Чүй жана Ысык-Көл областтарында элүүгө жакын атайын иш-чара өткөрүлдү, алардын арасында төмөндөгүлөрдү өзгөчө белгилеп кетели:

- Жети-Өгүз жана Тоң райондорунун көл жээктеринде

ишембиликтерди өткөрүү, бул маселеге көңүл кош карабаган «Кумтөрдүн» жумушчулары үчүн салтка айланды. Жергиликтүү жаштар уюмдары жана бийлик өкүлдөрү менен чогуу ишканалардын кызматкерлери туристтик сезондун башында, учурунда жана туристтер менен эс алуучулардын саны азайгандан кийин дагы кумжээктерди тазалоо иш чараларын өткөрүп келишет.

- Мындан тышкары, студенттерди, окутуучуларды, бизнес-бирикмелердин мүчөлөрүн жана

жергиликтүү жамааттарды кошо алганда дегендин оордунда ушулардын курамынан турган десен жагымдуурак болушу мүмкүн.

- Компаниянын ишмердүүлүгү, өндүрүштүк ишчаралары жана айлана-чөйрөгө таасирди минималдаштыруу үчүн колдонулган тажырыйбалары менен тааныштыруу максатында, компаниянын жетекчилери борбор калаанын жана Ысык-Көлдүн окуу жайларында көптөгөн атайын лекцияларды өткөрүштү.



БИШКЕК КЕҢСЕСИ
24 Ибраимов көч., 10-чу кабат, 720031
Кабылдама: 0312 90-07-07

БАЛЫКЧЫ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
374 А Фрунзе көч., Телефон: 03944 4-00-13

КАРАКОЛДОГУ РЕГИОНАЛДЫК КЕҢСЕСИ
1 Г Карасаев көч.,
Телефон: 03922 4-39-04

ЖЕТИ-ӨГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик администрациясынын имараты (Акимулик), 2-чи кабат, БӨКӨНБАЕВ